

## Жыргалбек Касаболотов

### САМУРАЙ КЫЛЫЧ - ЖҮРӨГҮМ

#### Бишкек – 2007

Көлөмү – 1916 сап.

Жыргалбек Касаболотов 1971-жылы Бишкек шаарында туулган. 1996-жылы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. Журналист, котормочу жана аналитик. 1994-жылы кыргыз жаш акындарынын Табылды Муканов атындагы сыйлыгына, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин журналисттер үчүн чыгарылган «Алтын калем» сыйлыгына, Кыргыз Республикасынын Ардак Грамотасына ээ болгон. Бала кезинен бери ыр жазат. Учурда «Эл аралык сабырдуулук үчүн» коомдук фондуунун «Зомбулукка жол бербеш үчүн эртелеп алдын алуу» долбоорунда аналитик болуп иштейт.

#### БАШАТ (Бала кездеги ырлар)

##### КҮН

Асманда үзүм булут болуп манат,  
Алатоо кызылт нурга чөгүп барат.  
Гүлдөрдүн таажысынан жараглансып  
Көпөлөк учуп-конот кызыл канат.

Көп издейм гүл шимирген аары ырын,  
Көркүнө шайкеш келген балалыгым.  
Көчмөндүү булуттардын арасынан  
Күнду издең карап турдум асман шыбын.

Шыкаалап булуттардын арасынан  
Көрүнбөй көпкө сүзүп калат улам.  
Бир кезде издеймин го бала чакты  
Бараткан ушул күндүн канатынан.

##### БУЛАК

Жай күнү. Жашыл кийип жатат тоолор.  
Жетелейт жаңырыкты аска-зоолог.  
Жайнаган сан гүлдөрдүн арасынан  
Жаңырат санат жеткис конгуроолор.

Ал ырдайт ар тамчысын салып күүгө,  
Укканды тамшандырып өнөрүнө.  
Жайлоонун кичинекей булагынан  
Мөлтүрөп ағып барат тириү дүйнө.

##### ТАҢҚЫ УЙКУ

Тургун келбей, кирпиктериң чапташып,  
Көз ачылбай, бир-бирине батташып  
Чырылдагын басып коюп саатындын  
Жаткың келет жуурканың баш катып.

Калыбында жаткың келип мурдагы  
Камынасың аргасыздан турганы.

Ошондо да кайран уйку таасири  
Бириктирең кирпик менен сурманы.

Таң сүргөндө көктөн качып, кетет түн.  
Короз ырдал, чыгыш жактан келет күн.  
Кызғылт шоола кытыгылап көздөрдү  
Дарбазасын ачып коет каректин.

### **КЫШКЫ ТҮН**

Ай төгөт бүт ааламга нурун алсыз,  
Айлана кар жамынып, дүйнө жансыз.  
Томуктай жер көрүнбөй кар астынан  
Тоолорду бороон менен жайпаган кыш.

Сүңгүгөн жымжырттыкка айыл, кыштак.  
Кээ бирде куюн келет карды жыттап.  
Астына кар салынган талаа мейкин  
Аскалар кар жамынып жатат уктап.

### **КЫШКЫ ТАҢ**

Күн чыгат жерге чачып шоолаларын,  
Күмүштөй жаркыратып талаа карын.  
Агартып дөбөлөрдү жарық кылат  
Аарчылган жарымындай жумуртканын.

Таптаза аппак жууркан жамынгандай  
Таптаза аппак шейшеп салынгандай,  
Телмирип жазды күтөт жолун карап  
Теректер уулун эне сагынгандай.

### **KУЗГУ ЭЛЕС**

Алтындај жалбырактар батпай жайнайт.  
Аларды максаты жок шамал айдайт.  
Автобус жүрүп кетсе жабалактап  
Артынан ээрчий түшүп кайра жайлайт.

Турналар желе тартып учат катар.  
Жоголот чекит болуп. Ыраак сапар...  
Аларга алтын колун булгагансып  
Шамалдын коштоосундай бийлейт бадал.

Көрүнбөйт күндүн көзү, аба салкын.  
Жыланчаң, көркү кетип сансыз бактын.  
Анткени күз саргайтып жалбыракты  
А шамал тоноп алган киймин алтын.

### **ЖАЛБЫРАК**

Жакында келчү кышты ойлоп  
Жалбырак үшүп дирилдейт.  
Көпөлөк болуп денеси  
Көңүлсүз учуп бириндейт.

Үзүлүп күздүн манаты  
Үмүтсүз мезгил жараты.  
Ак куудай болуп ок тийген  
Алсырап барат канаты.

Басканда изин калтырып  
Бардыгы тириүү кадамдын.  
А балким ар бир жалбырак  
Өмүрү чыгаар адамдын?

Аз-аздан барып суз тартат,  
Айлана түркүн түстөгү.  
Жалбырттайт, жайнайт кыялдар  
Жалбырак сымал күздөгү.

### **ЧЕКСИЗ ДҮЙНӨ**

Башталып да бүтпөгөн чексиз дүйнө.  
Баш-аягы белгисиз мейкин мүлдө.  
Табияттын жолуна чыйыр салып  
Талап кылат жетем деп адам Күнгө.

Жылдыздарды аралап жылдыз барат.  
Адамзаттын акылы алмаз канат.  
Мындай ишти дүнүйө қыпын көрүп  
Мыйыгынан жылмайып турат қарап.

### **АЙРЫЛГАНДАР**

Тезинен ток тийгендей дүр дейт дене.  
Телмирип, “кош” дешке күч жетпейт дале.  
Аттигин, жомоктоту сыйкыр болсо  
Айнекти тешип өтүп кетпейт беле!

Кайрылбас коштошууга дити барбай  
Кан токтоп, алкым буулуп, жиби жанбай  
Жылмайып, эрдин кесе тиштейт кайра  
Көз жашын күлкү менен жашыра албай.

Жылышкан жерди сезбей санаасынан  
Жыккыйма эл топтолгон калаасынан  
Сунулган колдун учун булгаланат  
Сууланган кирпиктердин арасынан.

### **МЕН ЖАНА МЕЗГИЛ**

#### **МӨЛТ ЭТКЕН ДҮЙНӨ**

Мөлт эткен Дүйнө! Шүүдүрүм болуп таңдагы  
Мөөнөтүн күтөт тамчылар чөптөн үзүлгөн.  
Жаңыртат жүзүн эскирип бүткөн чаңдагы,  
Жашоонун көркү, жарык-нур жиптен түзүлгөн.

Ағылган турмуш көк ирим болуп айланып,  
Ак менен Кара түгөнбөйт узак жарышы.  
Көңүлгө кылдай сагыныч менен байланып,  
Көөдөндө жашайт көктөмдүн сонун дабышы.

Чыгыштан келет улуу Күн, жашоо бермети.  
Чырагын жагат тоолорго тийсе өрт кеткен.  
Өлбөстүк шаары, ажайып сонун жер бети!  
Өзүндө калат өмүрүм менин мөлт эткен.

Жароокер Өмүр! Жарыгың калат эсимде.

Жалгыздык коштойт узаккы жолго атказа.  
Баарынан кечип, дүйнөдөн кайтаар кезимде  
Башымды кыйган кылышың болсун таптаза.

Алысқы сапар кетирбес эми кайтууга.  
Алдымдан күтөт ашуусу бийик таман жол.  
Тил жетпес сенин көркүндүн баарын айттууга,  
Тириүлүк, бар бол! Түбөлүк бар бол! Аман бол!  
Тириүлүк бойдон, түбөлүк бойдон аман бол.

### **ЖООКЕРДИН ЫРЫ**

Жарыктын ак шооласы карек тешип,  
Жашамын жан-дил менен даректешип.  
Күн чыккан ак тандардан бакыт тилеп,  
Күүгүмдө мезгил менен маектешип.

Ал-күчүн Асман-Жердин жыйнап денем,  
Алдыrbай алсыздыкка, чыйрак келем.  
Өткөн күн экинчи ирет кайрылбаган  
Өмүрдүн улуулугун сыйлап келем.

Кучактап тосуп чыksam улуу Күндү,  
Куюндар термеп өтөт түнөгүмдү.  
Кыялым кыя жолдон өлүм беттейт,  
Кылыштай сууруп чыгып жүрөгүмдү.

Чыгыштын духу ойгонуп менден жаңы,  
Чыйралтып жан-дүйнөмдү мерген каны,  
«Тириүлүк! Жоокердиктин жолун бер!» деп,  
Тилеймин, Көктөн дагы, Жерден дагы.

Жобурап жомокторду мен тилеген,  
Жолумдан ырдайт булак мөлтүрөгөн,  
Аялуу чыйырлардын баасын сүйлөйт,  
Алдымдан аска-зоолор көк тиреген.

Жолдор көп асман-жердин арасында.  
Жомоктон баарын күткөн бала сындуу,  
Өмүрдү жаңы гана баалап келем,  
Өстүрүп көпөлөктөй канатымды.

### **САМУРАЙ КЫЛЫЧ – ЖҮРӨГҮМ**

Көналбай келем турмушка  
Көйгөйү басып жылдардын  
Каректен өчүп жылмышкан  
Караанын көрбөй ырлардын.

Көналбайт окшойм жашоого  
Көзүмдөн учуп өткөн кез,  
Сапарга чыksam баш оогон  
Санаага түшүп чак келбес.

Көналбай келем өмүргө  
Көпкөлөң сөздөр жанды эзип,  
Эскирген эски көңүлдө  
Эркиндик жалгыз жер кезип.

Жомоктор калып унутта,

Жоокердин жолу таптырбай,  
Сызыса да жаның булутта  
Сынык сөөк канат кактырбай,

Сагынчым күчөп мен көргөн  
Саякат – баскан жолумдур.  
Башканын баарын төң көргөн  
Баеолук балким шорумдур.

Кирпиктен жашын кылгыткан  
Кишинин мәэри – зарымдур.  
Түйүндү чечип ыргыткан  
Түз ниет балким багымдыр.

Тузунан качып элдердин  
Тутунган туудай пирим жок.  
Сапырып көргөн-билгенди  
Сайраган менен, билим жок.

Түшүнбөй калдым баарысын.  
Түйшөлткөн мерез түн узак.  
Күчөтүп мезгил жарышын  
Күкүктөп аккан күн узак.

Жан адам жеткис бийиктер  
Жадымда жаткан из эле.  
Кыялда турган тилегим –  
Кылыштын өрттүү мизи эле.

Көксөгөн алыс чабытый –  
Көөдөндөн чыккан өрт эле.  
Жер менен Көктү бир кылган  
Жебенин сонун көркү эле.

Көк асман болуп желеси  
Көкөлейт Улуу Чек гана.  
Кылыштын өрттөй элеси  
Кыялда калды тек гана.

Асмандан өчүп нур желе  
Айланат күштай ыр гана.  
Сабалап учкан Сыр Жебе  
Санаамда калды бир гана.

Самсыган жылдар ағылып  
Сабалайт жанды камчыдай.  
Кылыштын демин сагынып  
Кыялым кулайт тамчыдай.

Эзилип жамгыр төкпөгөн  
Эшилген күмга гүл өнбөс.  
Жебенин күүсүн көксөгөн  
Жез канат ойлор түгөнбөс.

Самурай кылыш – жүрөгүм.  
Сайылган жебе – дарманым.  
Жоокердин жолу – тилегим.  
Жомогум – бүтпөс арманым.

## ЭЛЕГИЯ

Үзүлгөндү кайра баштан курашып,  
Үмүттөрдү кайра баштан улашып,  
Жарық чачып, бизден сонқу муунга  
Жаштык күндөр кетип барат кыр ашып.

Өткөн күнду өттү го деп кенебес  
Оо, балалык, эмки курак сен эмес.  
Абалкыдай далае балдар ойношот,  
Аттин, бирок анын бири мен эмес.

Чоң турмуштун дарбазасы качырап,  
Чоң толкундун тамчысындай качырап,  
Тегеренип ириминде турмуштун  
Тентек кезден баратабыз ажырап.

Такыр бөлөк жаңыларды көз көрүп,  
Тааныш дүйнө түбү калбай өзгөрүп,  
Элес гана кала берээр каректе,  
Эски чанда жаткан сүрөт көздөнүп.

## ЭРӨӨЛ АЛДЫНДА

Ыйыгым, Ата конуш,  
Ыйлаба көзүң жаштап.  
Азыр сен ооруп турган безин үшүл -  
Арсылдап дәбөттөрүн,  
Абыке, Көбөштөрүн,  
Арам күч кыйнап турган кезин үшүл.

Жаралуу жоокер сымал  
Жаалына чыдай албай  
Жаш төгүп ыйлап турат азаматын.  
Талпынса буудан жетпес  
Тайторун чубай албай  
Таш челип туйлап турат казанатын.

Жеринден кайтып кеткен  
Женижок айтып кеткен  
Жетилип Чынгыз болгон оюң турат.  
Көөнүндө Көк тайынып,  
Көзүң жаш чайынып  
Көмүскө чаңга баткан Чоюн турат.

Тенирден келе жаткан  
Тээгине жебе каткан  
Тенчиллик тээ түбүнөн чыйралууда.  
Жексур күч аралашып,  
Жээлииккен кара басып,  
Жер-Эне толгоосунан кыйналууда.

Ишенчин күйүп турса,  
Илгери жүрүп турса,  
Илебин тутандырган шамал керек.  
Байыркы Шаман керек!  
Бабалар бапестеген  
Баласын сууруп чыгаар амал керек.

Төрөлсүн Улуу Баатыр,

Төрт тарап төшүн жайып,  
Төрүндө төбөсү ачык көк тиреген.  
Күтөмүн улуу күнду,  
Күйгөн өрт сыйагы бар  
Күч тилем кабыландай күркүрөгөн.

Жараткан, тилегим бер,  
Жалындын илебин бер,  
Жаңырсын, Ата конуш, жыл санагың!  
Баелук, уятын бер,  
Балбандын кубатын бер,  
Баштайын эч болбосо бир тарабын.

Теңдешсиз кыйын жолдо  
Тенирим, өзүң колдо!  
Тепсетле улуу жердин уяң көркүн.  
Күлкүсүн жаш чайыган  
Күн жарық кулундарың  
Күтүүдө адилдиктин кыян өртүн.

Жаратсаң калк ишине  
Жан алсаң башым даяр,  
Жараткан, сундум акка моюнумду!  
Арамдан арылтайын,  
Абалкы мекенимди.  
Ача көр, майдан талаа, коюнуңду!

### **KӨЛӨКӨНҮН ЫРЫ**

Тажатты калп каткырык, жалган көз жаш.  
Таждадым тайгак жолдун тардыгынан.  
Мезгилдер өз билгенин кылды, курдаш.  
Мен азыр алыс калгам бардыгынан.

Жоо сайган жомок кыял барат солуп,  
Жоокердин карааны жок келбетимде.  
Көөнөргөн кагаз менен кагаз болуп  
Көлөкөм басып калган жер бетинде.

Оболоп ооздугу жок ойлор гана  
Оюнчук кылыш бийлейт колумдагы.  
Тирүүлүк тил эмизген бойдон гана  
Тилектер тизгин кагат жолундагы.

Өксүүдө өтөр күндер кайып болуп,  
Өмүрдүн өтөөсүнө чыкпай калган.  
Калдайган калагы жок кайык болуп  
Канатың көк сагынып учпай калган.

Кайтаарсың кайсы бир кез мейкинице,  
Кайрадан көксөп келип өткөнүндү,  
Дүпүлдөп жүрөк сүйгөн селки менен  
Дүйнөндү жарып чыккан көктөмүндү.

Жашоондун жаркын доору талаш болуп  
Жалгыздап келүүдөсүн жол четинде.  
Көөнөргөн кагаз менен кагаз болуп  
Көлөкөң басып калган жер бетинде.

## **КӨЙГӨЙ**

Жылас болду канча мезгил табышмак...  
 Жылдар ээрчийт, жыла баскан көч алдын.  
 Кетти баары, кезек менен алыстап.  
 Келди бүгүн мен турмуштан өч алгым.

Түгөнгөнү бир аз калган жаш чагым,  
 Түшүндүрдү, өчкөн оттун қүйбөсүн.  
 Суз кайрылып, баскан жолго таштадым  
 Сулуулардын жеңил кыял дүйнөсүн.

Кыздар, шарап, кирип келген таң дагы,  
 Кыял-тилек, көңүл өртүн жоготкон...  
 Калбай барат кайрат-күчүм андагы.  
 Кайран жылдар, мен сilerге короткон.

Кайран күндөр, кайрылбаган артына!  
 Карый түштүм, кармап калам деп жүрүп.  
 Көндүрүүдө көрүнбөгөн шартына  
 Көөдөн табын көл түбүнө чөктүрүп.

Күздөн өтүп, кышта калаар жарым күн.  
 Күлкү угулбай, күүгүм кирип, таң аткан.  
 Күйгөн табы калса болду, жанымдын,  
 Күнду көздөй жалгыз кетип бараткан.

Жандырылбай калды нечен табышмак.  
 Жашка толуп төгүлчүдөй көз алдым...  
 Кеткен сайын жаштык менден алыстап  
 Келип турат мен турмуштан өч алгым.

## **АҚЫН ДИЛИ**

Жол тартып алыс, жоргосун салып баратып  
 Жомоктой болуп жообу жок сезим жайнаган,  
 Кусалык улам кеткенде көөдөн канатып  
 Курулган дүйнөм ташталкан болот кайрадан.

Түндерү бүтпөс түтүнгө чөккөн акылман,  
 Түшүнбөйт эч ким түйшүккө баткан дилинди.  
 Балыктай болуп кургактан тисиз бакырган  
 Бакыттын деле баркы жок кези билинди.

Таң менен келип, таарынып, кайра күлөт Күн.  
 Тагдырды барат таманга төшөп таш кылым.  
 Дестеси кургап деңиздей чалкар жүрөктүн  
 Дененде гана дел болуп калган жаштығың.

Көөдөндө көлкүп, көйгөйүң ағып чыгалбай  
 Көзүндү көрбөй, көлөкөң турат ырсайып.  
 Тагдырың жатса ташбараң болгон жыландаі  
 Татына сүйүүң таңдана карайт кылчайып.

Найзадай типтик намыстын залкар аскасы.  
 Наристе дала шүүдүрүм тамган гул көзү.  
 Арзуунун дайым көктөм жаз болот максаты.  
 Ақындын дайым жалгыздык белем дүйнөсү.

Таалайын тандап тамчылар өпкөн сан гүлдөн

Талаадан ойноп, көпөлөк учат жайнаган.  
А мени дале азапка салат жан дүйнөм,  
Араңжан туулуп, ташталкан болуп кайрадан.

### **АРМАН**

Жарық отун жаккым келип Тәңирдин  
Жакшы күнгө жамғыр болуп себилдим.  
Мезгилинде көп нерсени утсам да  
Мен өзүмдөн далай жолу женилдим.

Өтөт турмуш таманында мин жолдун.  
Өз дүйнөмдө өзүм менен бир болдум.  
«Сунган колум сууп калбасын» деп жүрүп  
Сулууларга сугымду артып тим болдум.

Жалдырасам жаштық мени күтпөдү.  
Жайбаракат мұнәзүмө түтпөдү.  
Же текөөрүм темир болуп кетпеди,  
Же колумдан бир чоң жумуш бүтпөдү.

Жаш чагымдан эсте калган күн болдум.  
Жалғыздықта жарық күткөн түн болдум.  
Жоокердиктін жобосунда жүрө албай  
Жол боюнда жомок айтып тим болдум.

Канча мезгил жан-дүйнөмө гүл чыкпай,  
Карап-карап кала бердим унчукпай.  
Кайрат качып кайран гана жүрөгүм  
Карып барат капастагы чымчыктай.

Көздөрү өтүп көктө жылған булуттан  
Көңүлүндө көк чокулар турушкан.  
Кааласа да асман бетин канчалық  
Канат кантип серпилээрин унуткан.

Муундардын мунун, сырын жазданаар  
Мурдагыдай асман тирейт аскалар.  
Калтар кууган калыбынан өзгөрбөй  
Кадимкідей каалтып жүрөт башкалар.

Артык болуп Атажурттун мойнуна  
Алыс кетсем ай-аalamдын койнуна,  
«Жаштығына тойбай кеткен болчу» деп  
Жан курбулар, жакшы эскеrip койгула.

Ага чейин балким, далай көп күн бар.  
Адамдарга асыл жарық тәккүм бар.  
Жомоктоту жортуулдарда женилбес  
Жоокер сымак жолдуу жашап өткүм бар.

Муундарыма кубат толуп күчү аттап,  
Мурдагыдай он тепкичти үч аттап  
Жамалынан жаз жыттанган селкини  
Жашагым бар өмүр бою кучактап.

Балким турмуш дагы далай бел ашат,  
Балким жаштық дагы бир топ кен ачат?  
Ай, ким билет, айтор ушул күндөрү  
Үй күчүктөй бакма болгон жүрөгүм

Үмүттөрүн үзбөй жашап келатат.

### **ИЗ**

Күлүк чуркайт чачы агарган дүйнөдө.  
Күлкү жалган, ыйың жалган, иш жалган.  
Кыялдардын кымбаттыгын сүйлөгөн  
Кылымдарда жалгыз аяк из калган.

Көңүлүң да, өмүрүң да өзүндө.  
Көлөкөндөн канча качпа – бекер кеп.  
Күйгөн оттой жарық жанып көзүндө  
Күлүк чуркайт Күнгө барып жетем деп.

Бирок жетпейт. Бийик максат азғырып  
Бир күч тартат билинбестен алыстал.  
Жалгыздыгың жан-дилиңди жазғырып  
Жандырмагын айтпай кеткен табышмак.

Жұдәп-түтөп, өз дүйнөндү куралбай  
Жұздәп-миндеп түгөнбөгөн кадамдар.  
Жалбырактын шыбыр сөзүн угалбай  
Жан дилине куллу салған адамдар.

Элес-ойлор эргүү жолун алдашкан  
Эркиндикке эт жүрөгүң кошо өскөн.  
Бул турмуштун ортосунда кар баскан  
Булоолонгон Жүрөк жатат өчпөстөн.

Өмүр кеткен Айга, Күнгө, Жылдызга.  
Өлүм жалган. Өлүм құтқөн биз жалган.  
Кайрат гана караан болгон турмушта  
Карды кечип, жалгыз аяк из калган.

### **МЕЗГИЛ**

Жүрөктөр жүрөгүмдү сагындырып.  
Жүрчү эле көздөр көздү чагылдырып,  
Чегинип кайрылсам да бир тобунан  
Чептердин далайларын багындырып.

Әргөнсүп чон аркандын кылдарына,  
Өмүрдүн жыл кошулуп жылдарына,  
Балдарым женден тартып, кала бердим,  
Бара албай сулуулардын гүлбагына.

Сезимдер дайра болуп мелмилдеген,  
Сепилдер кала берди, мен кирбекен.  
Жаштықтын элестерин кайрып бергис  
Жазмышым өнөк болду жендирибеген.

Азыр мен жарық тилеп бул өмүрдөн,  
Айланам, алыс кетпей түнөгүмдөн.  
Канатын тапласам да жаштыгымдын  
Кайратын издең келем жүрөгүмдөн.

### **ТҮН**

Көпчүлүк көңүлүндү калтырса да  
Көөдөнгө жук болбоду ал түн сага.

Жалғыздық келбесин деп конок тостун,  
Жалғыздық белек болмок балким сага.

Эрмектеп эчак өчкөн оттугунду,  
Эстедин әчак өткөн достугунду.  
Толтура жолдош-жоро баары бирдей  
Толуктай албай койду боштугунду.

Баарына баркы кетип дасторконун  
Баарының байқап турдун мас болгонун.  
Бирөө да билбей турду, сезбей турду  
Бир кезде көөдөнүндө жаз болгонун.

Адашкан жан-дүйнөндү бириндепей,  
Айтууга сөзүң жетпей, тилиң жетпей,  
Отурдун, «кет» дегенге дитин барбай.  
Отурдун, «кел» дегенге дилиң жетпей.

Күүлөнүп бир таанышың челип жатты.  
Күкүмүн курт-кумурска терип жатты.  
Замандың азыткысы көздөнүшкөн  
Закымдар кетип жатты, келип жатты.

Сөздөрдүн сөөктөн өтүп издетмеги  
Сөйкөдөй асылың жок тизмектеги.  
Буулугуп бул дүйнөнү капитап турган  
Бул туман, туман эмес Бишкектеги.

Жашоондо кыш тоңдуруп, жай берилген  
Жаңылдың-жаздың экен кай жеринден?  
Аны сен биле албайсың. Аны билген  
Арбактар көз жаш төгөт айнегиңден.

Көңүлүң көктү көздөй талпынса да  
Көз кысып кете берди ал түн сага.  
Жалғыздық бир жолуккан мейман эле.  
Жалғыздық белек болмок балким сага.

## **БҮК**

Гүлдөрүн чачкан өргүм калды.  
Күндөрү шашкан өмүрүм калды.  
Көктөм жаз кайра чакырган менен,  
Көп иштен чарчап, көңүлүм калды.

Айланам саздак, агалбай кенен,  
Акыйкат жакка барапбай келем.  
Максатсыз калган өмүрдүн ушул  
Маанисин издең табалбай келем.

Жүзүмдө турган кызылым кетип,  
Жүрөктө жанган ысыгым кетип,  
Түя албай турам өмүрдүн даамын,  
Турмушка болгон кызыгым кетип.

Тергеним калды, жыйганым калды.  
Телмире тиктеп, кыйганым калды.  
Темирбей эрким бошогон менен  
Тенирим берген ыйманым калды.

## ДЕПРЕССИЯ

Кумуна кусалыктын чөмүлгөндөй,  
Кур бекер кубат-күчүм төгүлгөндөй,  
Ойлорду бир багытка чогулта албай  
Олтурам эч бир ишке көңүл келбей.

Эмгектин эпкининде чамына албай  
Эч кимди жакшы көрүп сагына албай  
Эзилдим эки ортодо нечен жолу  
Эркимдин өктөмүнө багына албай.

Сапарда миң жолу утуп, жұз уттурган  
Сагынып турмуш шаңын қызып турган,  
Буулугуп жүргөн менен, иш калган жок,  
Бул кезде жан-дүйнөмдү қызықтырган.

Күн санап кийинки муун өсүп барат,  
Күргүштөп мезгил тынбай көчүп барат.  
Жүрбөгөн эски сааттын жебесиндей  
Жүрөктүн албуут деми өчүп барат.

Көмүлүп артта калган изимдеги  
Көрүнбөйт маани-максат ишимдеги.  
Жәргөмүш желе тартып кеткенсиген  
Жөө туман кыйнап турат ичимдеги.

Ыймандын аркасынан уят карап  
Ырларым ыкшоолонуп жыят канат.  
Бұлұнгөн паровоздун тетигиндей  
Бұт жашоом бүтпөгөн иш сыйктанат.

Жүрөктүн доошун тыңшап алыстагы  
Жүрөмүн тормоз болуп жарыштагы.  
Тез-тезден басып турган ушул кесел -  
Тенирдин мага айтылған табышмагы.

## ДОСТОР

Достор, достор - доорубуздуң күлдары.  
Добул каккан қыргызымдын уулдары.  
Жалғыздыктан күткәр албай калышкан  
Жаштығымдын кайра келгис жылдары.

Карааныңар жарық берип от сымал  
Канча бир жыл канга демөөр коштуңар.  
Бийик тоого бирге аттанған биз элек,  
Бирок сiler жандай алған жоксунар.

Түйшүгүңөр болгон өндүү мага сыр,  
Түшүнүксүз ойлор келет кабатыр.  
Жүргөн менен жұз көрүшүп, салам түз  
Жүрөгүбүз қоочун болуп баратыр.

Кучак жайып далай жанга достоштум,  
Курдаштыктын дүйнөсүнө кол создум.  
Өзөктөрдүн өгөйлүгүн туйганда  
Өз ичимден өксүк айтып коштоштум.

Кала берип кара жанга сыйганы,

Канат кагаар кайрат-күчтү жыйганы  
Кайталангыс тирилүктөн сынаган  
Катаал экен жалгыз өмүр мыйзамы.

Өр таянган илгери үмүт кол сунат.  
Өткөн күндүн өксүктөрүн толтурат.  
«Бешигинден белиң чыкты, баскын» деп  
Бет алдымда жалгыз аяк жол турат.

### **ЖЕЗКЕМПИРДИН ЖОМОГУ**

Жезкемпир жомок айтат,  
Баяндал жаш кезинде таза экенин,  
Баяндал балалыктын аз экенин,  
Ыңзынын толкунуна чөккөндүгүн,  
Ыбырысып чирип бүтүп өткөн күнүн.  
Эбиреп айтып берет,  
Элестен эркиндикке байланганын,  
Эргүүнүн туусу болуп шайланганын,  
Камалган капасынан чыга албастан  
Канаттай шилтей берип кайран жанын,  
Каттарын окуп жүрүп өкүнүчтүн  
Капыстан кан согручка айланганын.  
Баары тең – бапасы жок жөн гана элес.  
Бактылуу пайгамбарды көргөн эмес!  
Көңүлү көрдө чирип калса дагы  
Көөдөндө көпелегү елгөн эмес!  
Көрсөтүп өткөн чактын кыйла арманын,  
Көпөлөк жанчып келет ыйман-жанын.  
Жыландаңын уусун жутуп жыргай түшүп,  
Жылдызды өчүрө албай кыйналганын...  
Баарын тең чарчабастан баян кылып,  
Очоктун отторунан тили сайрап  
Жер менен жексен болуп чирип бүткөн  
Жезкемпир жомок айтат.

### **КҮНГӨ ГИМН**

Сепили караңғынын жыгылганда  
Сен келдиң сансыз үмүт кырылганда.  
Ааламга ата болгон айкөл жарық,  
Ар качан адам тапкыс сырың бар да.  
Турмушка тутка болуп туу көтөргөн  
Турасың кылымдардан кылымдарга.

Узак жол. Уулун барат күтпөй жардам,  
Уланаар сапарына кетпей калган.  
Алдоодон азап тартып, арман түтөп  
Алыскы жылдызына жетпей калган.  
Жалганга жан-дүйнөсүн жууруп таштап  
Жарыктын улуу күчүн сезбей калган.

Урлагың түшүн, жарық, дилиң менен,  
Үйку-соо турмуш сырьы билинбеген,  
Мезгилдин чөңгелинде кала берип  
Мертинген кыялдары тирилбеген.  
Күндөрү күүдөн тайып, күчү кетип  
Күздөгү жалбырактай бириндеген.

Баландын күнөөсүн кеч, Байыркы Аптап,

Баратса кайра өзүңө айып сактап.  
Өмүрдүн өктөсүнөн кутулмакка  
Өзүңө өлүм торун жайып таштап,  
Азыткы максаттардын элеси үчүн  
Абийрин тобокелгэ сайып таштап.

Калдайтып пенде сымак турпаттарын,  
Кайдыгер көз жүгүртүп ыр саптарын,  
Сын кирбей сыртын салган кулагына  
Сыпайы сылап-сыйпап курсактарын,  
Шайтандын күйругунан бекем кармап,  
Шашылбай кетип барат урпактарың.

Жыйналып жыл артынан жылдар агат.  
Жылдызга толгон кыял ырда калат.  
Кылычы кыйынсынган баатырлардын  
Кыйкырсан добуш жеткис кырда калат.  
Түтүнгө башын каткан пенде затын  
Түшүнбөй тириүлүктүн ырлары агат.

## **КАЙРЫК**

Жашоо зор. Жаның чарчайт. Үмүт балкыйт.  
Жазмыштан жар чакырган үнүң таңшыйт.  
Эзелки эскерүүлөр ээрчий басып  
Эскирбес кайрандарын унуткансыйт.  
Алыста аксай басып адам барат.  
Асмандан жамгыр төгүп, булут самсыйт.

Жазмыштан качып жүрүп тайгаландың.  
Жан-дүйнөм, жаралуу элөн, кайда калдың?  
Жамандын жармач атын камчыга алып  
Жакшыга жоолук болуп саймаландың.  
Бышпаган сөздөр менен алектенип,  
Быркырап, быт-чыт болуп майдаландың.

Баш жөлөп кан жолдогу тал-кайынга,  
Баатырдай жалгыз жүрдүн ал жайында.  
Бакыттын балын татсам деген тилек,  
Балчыктын даамы калды таңдайында.  
Акыйкат, адил жолго түшсөм дедин,  
А бирок аттин, достум,  
Азгырып шайтан турат мандастында.

Чарчапсың азды көксөп, көптөн калып,  
Чалкыган айдың-мейкин көктөн калып.  
Сулууну суусатчу кашкөйлүгүң  
Сууруулуп суудан калкып, өрттөн жанып.  
Көрсөтпей көз жаш төгөт дилдеги арман,  
Көөдөндө көкөй кескен көктөм калып.

Асмандан булбул сайрап, жолунду ырдайт,  
Асылын көксөп жүрүп көлүң кургайт.  
Арманга мелт-калт толгон жарык дүйнө ээй,  
Аттигин, кайрылуунун жолун курбайт.  
Алдында барса келгис мейкин күтөт.  
Артында сансыз гүлдөр колун булгайт.

## **ЖОЛ БУУГАНДАРГА**

Тендиқ үчүн өз жанын кыйып келген,  
Тентектерин тентитпей тыйып келген,  
Жоболондуу жоокердик доорунда да  
Жол дегенди көчмөндөр ыйык көргөн.

Эрендери жоо көрсө каптачу эле,  
Энелери каадасын сактачу эле,  
Жолоочунун алдына ашын коюп  
Жол-жобосун андан соң тактачу эле.

Азыр чыкты ар кимге кашынгандар  
Амал үчүн жол тосуп ашынгандар.  
Каршысына касташса түз чыга албай  
Катындардын артына жашынгандар.

Жолдо жүрүп өмүрлөр тамам болот.  
Жол сыйлаган улуу журт аман болот.  
«Жолун болсун!» деп бабам бата берген.  
Жол буугандын акыры жаман болот.

Таарынганы Таласка жатып алсын,  
Талашканы Ташкенге батып алсын.  
Элдин баарын дүрбөтпөй, мага демектен  
Эки жаман бир-бирин атып алсын.

Жарандар эй, жарандар, токтогула,  
Жашообузга жаман салт кошпогула.  
Кызмат үчүн кырылып кетсөнөр да  
Кыргызымдын кан жолун тоспогула.

### **ЖАШТЫГЫМ**

Дилин өөп кубанычтын, кайгынын да,  
Дирилдеп каккан кылдын кайрыгында  
Кайрадан баш көтерүп, кадам таштайм  
Кар баскан бир жашоонун айдыңында.

Адашкан жел кайыктай сууда калкып,  
Арзуулар ишеничин турган артып.  
Өкүнүп өткөндөргө келем жалгыз  
Өмүрдөн дос табалбай ырдан артык.

Көздөрүн тиктеп коюп чынар бактын  
Көркөмдүү көнүл шаарын куралбапмын.  
Өзгөгө кенеш айтып жургөн менен  
Өзүмчүл өксүүлөрдөн чыгалбапмын.

Көнүлүм ырда беле, күүдө беле?  
Көздөрүм бир гана отту сүйгөн эле.  
Асмандан жылдыз санап, ашык болгон  
Ал менин айдың-чалкар дүйнөм эле.

Тагдырдын жолду бөлгөн айрыгында  
Тамчынын жамгыр созгон кайрыгында  
Канаттуу күшкүш айланып кетким келет  
Кар баскан бул жашоонун айдыңында.

### **ЭСКИРГЕН ЖУРӨК**

Кылыштай курч кездерин эстеп коюп

Кыранда кыялдарың жүдөп калды.  
Сабак жок аңғыраган мектеп болуп  
Сабында сагынычтың жүрөк калды.

Жабырkap жалыны өчкөн кусалыктан  
Жан-дүйнөң жалгыз калды конултактап.  
Бир туруп арманыңды айта албастан  
Бийиктен кеткиң келет боюң таштап.

Көөдөндөн максатына бошоно албай  
Көңүлүң көпөлөктөй далбас урат.  
Капкатуу муздак болмуш моон бербей  
Канатың кайра сыннат, кайра сыннат.

Чегинен түйшүктөрдүн чыгарбастан  
Чеп сымал түшүнбөстүк жылбай койду.  
Айнекке урунсаң да кайра баштан  
А бирок мерез чындык сынбай койду.

Каалоолор капкайдагы элес болуп  
Капарсыз каткырыктар качып кеткен.  
Күндөрүң күлгө оонаткан белес болуп  
Күлкүндү гүлдөй кылып качып кеткен.

Санаанды чылым менен чектеп коюп  
Сарыккан салкын канда эмне калды?  
Жаштар жок, аңғыраган мектеп болуп  
Жалдырап, сагынычтар сенде калды.

### **КАШАН ИНТЕРНЕТКЕ**

Эй, жалдырап сага туш тарап  
Жаз келмек болду, кыш тарап.  
Чоң муштум бирөө болгондо  
Чокудан ары муштамак.  
Ташбака сенден бат жүрөт,  
Талаада калган кысталак!

Ачпасаң бетиң буруп сал!  
Ал тургай зымың жулуп сал!  
Маалкатып жанды кашайттың,  
Мага десен жылбай туруп кал!  
Темирден көрдүм кордукту,  
Техника болбой куруп кал...

### **КӨНДӨЙ ТАГДЫР**

«Илгери мен жаш кезимде...» деп келип,  
Иштери жок айта жүрөөр эскерип,  
Өзөктү өрттөп, жан адамга билинбей  
Өмүр калды жол чөбүндөй тепселип.

Өмүр бою өз жүрөгүн чокулап,  
Өттү жылдар өтүктөрү топурап.  
Чытып эми түк ачылбас кабагын  
Чылым чегип, чыйт түкүрүп отурат.

Көркү чыккан көп анчалық иши жок,  
Көңүл бөлөөр, дос-жар болоор киши жок,  
Ар нерсеге чачып жүрүп убактын

Акырында чал отурат тиши жок.

### **КАЧЫР ЗАМАН**

(К. Таабалдиеве)

Алыс жактан көзгө урунуп сөөлөтү,  
Ат майданга синце дагы мээнети,  
Чоң марадан четке чыгаар учурга  
Чоң күлүктүн келип жетти мөөнөтү.

Шамчырактай көздөрүнөн от жанган  
Шамал жетпей далай мезгил топ жарган,  
Алтын баасын түшүнбөгөн жандарга  
Аттиң, бирок анын баркы жок калган.

Күтүсүздөн узаткандай кыйбасты,  
Күйөрмандар күйүп-бышып ыйлашты,  
Күркүрөтүп алакан чаап, тик туруп,  
Күлүк баскан улуу жолду сыйлашты.

Чоң тулпардын ордун басып таманы,  
Чобур келди, баштан ашкан амалы.  
Эсил жылкы эшек менен жалгашкан  
Эмки заман - качырлардын заманы!

Эшек десен - куйрук-жалы эшилет,  
Эски десен - жаңы туруп жешилет.  
Кайран тоонун булун-бурчун бул кезде  
Качыр кептап кеткен өндүү сезилет.

Кайда барсаң бет алдындан бышкырат,  
Каралашып бир-бирине жыш турат.  
Каяша айтсаң канталындан тепкилеп,  
Кагып салсаң каргап-шилеп мыш кылат.

Каргаларга талаткансып зор мекен.  
Кайран күлүк жалгыз аяк жолдо экен.  
Түү көтөрүп, туяктардан чаң чыккан  
Тулпар заман качан кайтат болду экен?

### **КЕРЭЭЗ**

Учурдун таттуулугун көзгө илбеген  
Үуртунан аз жылмайып, көп күлбөгөн,  
Бул турмуш зор дайра экен калкылдаган,  
Бул жашоо бир тамчы экен мөлтүлдөгөн.

Таң атса кыйын болуп түн кирмеги,  
Таптыrbай келет жолдор бул күндөгү.  
Жүрөктүн эрте жанган учкундары  
Жүрүшөт шамга айланып күүгүмдөгү.

Жарыктан издеп жүрүп элес күндү,  
Жанчылдым жаңырта албай мен эскимди.  
Баарына Күн нурундаид бирдей карап,  
Баратам сагына албай мен эч кимди.

Сагыныч зоого айланып шамал конгон,  
Сабында жакшы болгон, жаман болгон.

Чырактай жанып жүрүп калаасында  
Чым басып энем калган заман болгон.

Саргайып жалбырактай күздөгү арман,  
Сагыныч барса келбес күндө калган.  
Артында жылдыз учкан элес таштап,  
Алтынбек досум кеткен дүйнө жалган.

Нан бышып кадимкидей эпкининде,  
Намыстын туусун сайган чеп түбүндө,  
Кайратман кайран баатыр Адыл жездем  
Калдайып кала берген жер түбүндө.

Азыр да алар мени бүлөп келет.  
Ай-жылдап көөдөнүмдө түнөп келет.  
Арбактар Тайторуну коштогондой,  
Ар дайым айгай салып сүрөп келет.

Жалгыздал түштөрүмө келип түндө,  
Жатышат жалгызырап көрүстөндө.  
Мезгилдин куйругуна жетип-жетпей,  
Мен жүрөм тириү басып жер үстүндө.

Көрк берип аз олтурган тактыбызга,  
Көрөбүз эмне жазса бактыбызга.  
Өмүргө түркүк болуп эч ким калбайт,  
Өзгөрбөс дүйнө калат артыбызда.

Андыктан айткым келет көксөп жарық,  
Адамдар! Мен жок болсом, өксөп барып,  
Сөзүмдү сыйласаңар, узатыла,  
Сөөгүмдү күл калтыrbай өрттөп салып.

Жаралган жаран болуп эл бетинде,  
Жалганды кармап калбай келбетимде,  
Ааламдан таза бойдон кетким келет,  
Артыкбаш из калтыrbай жер бетинде.

Учурдун таттуулугун көзгө илбеген  
Үуртунан аз жылмайып, көп күлбөгөн,  
Бул турмуш зор дайра экен калкылдаган,  
Бул жашоо бир тамчы экен мөлтүлдөгөн.

### **KЕЧИР МЕНИ**

Күлгөнү билинбестен, өкүнгөнү,  
Күн кетти уясына бекингени.  
Эмгиче эски ырларың эл көрө элек,  
Энеке, эркиң жетсе кечир мени.

Кулачың көккө жайсан жетип канат,  
Кулпусу өткөн доордун бекип барат.  
Уулдарын убайымдууузай тиктеп  
Улуулар бирден-бирден кетип барат.

Дыйкандын ыйлап турса жетимдери,  
Дымагы тоону чапчыйт эсиргени.  
Тууралай албай келем баскан жолун,  
Тууган жер, айланайын, кечир мени.

Өрөпкүп күүсүн созгон кыягымда,  
Өчпөстөн өткөн өмүр сыйында,  
Кыранда кызгалдактай бир кыз менен  
Кыйышпай жашап келет кыялымда.

Байланып бир арманга эсимдеги  
Баткан күн болуп жүрөм кечиндеги.  
Балдарым, башын кошкон алтын жарым,  
Бактылуу кыла албасам кечир мени.

Бешигим кут төгүлгөн жерден эле,  
Берчүсүн Төнир мага берген эле.  
Жомокто жоосун женип, журтун баккан  
Жоокердей жашап өткүм келген эле.

Ойлонтуп башкалардын жетилгени,  
Оорутат оңбос ката кетиргени.  
Кырларда кылышыңды чаппай жүрөм,  
Кыргызым, кыйналдың го, кечир мени.

Жанында коштоп жүргөн өлүм менен  
Жазмыш бул, жандырмағы көрүнбөгөн.  
Жадырап көздөн сүйгөн, касиеттүү  
Жарыктық, кандай укмуш Өмүр деген!

Чачырап далай сырлар ичимдеги,  
Чакырат алыс жолго түшүмдөгү.  
Алдында аалам кутун тилеп турام.  
Асман, Жер, айланайын! Түшүн мени.

### **KYZGU SYPOT**

Сүйүүлөр калды жаштыкта  
Сүрөттөр калды эскизде.  
Боегу жакшы көрүнбөй  
Боз кыроо баскан кеч күздө.

Көкөйгө тийди көк таштай  
Көчөнү жапкан мунарык.  
Белгисиз жолдун артында  
Белгисиз күндөр уланып.

Агарган буунун чүмбөтү  
Ачылаар мезгил бар бекен?  
Жароокер кызды жандаган  
Жаштыгым кайда калды экен?

Сагынбай, күтпөй эч кимди  
Сапарым бутка төшөлүп,  
Жапжалгыз кетип баратам  
Жакамды бийик көтөрүп.

### **МААНАЙ**

Илең-салаң, ишимди кылыш-кылбай,  
Илгерилейм алдыга жылыш-жылбай,  
Күрпүлдөгөн дайранын эпкининдей  
Күндөр агат жанымда туруп турбай.

Жуурулушкан жумалар көччү болду,

Жумуш бүтпөй көнүлүм чөкчү болду,  
Эртең менен башталған құндұн соңы  
Эмне экени байкалбай өтчү болду.

Какым келип жүрөктүн толтосунда,  
Калғым келип жаштықтын ордосунда,  
Үлүл сымал билинбей жашап келем  
Үйүм менен ишимдин ортосунда.

### **САГЫНЫЧ**

Аралап бул жашоону көлдөй терең  
Алыска аткан октой беттеп барып,  
Жайына чоң турмуштун көнбөй келем,  
Жаштықтын гүлбагынан четтеп калып.

Ал жакта жамғыр төгүп гүлдөр үчүн  
Аңқытат ичин көркөм жашыл бактын  
Эсисинин алмашканын билген үчүн  
Эшигин келбей турат тақылдатқым.

Түшүнөм, кирген менен таппасымды  
Түндөрдү кайран мезгил жомоктогон.  
Сыртыма билдирибестен канча сырды,  
Сый гана бир четинде конок болом.

Ал болсо жайнап турат өзгөрбөстөн,  
Аянбай бүт жашоого көркүн берип.  
Сагынам, мага тааныш көздерде өскөн  
Сан жеткис гүлдөрүнөн өпкүм келип.

А бирок бүгүн баары башка, бөлөк,  
Аздектеп карайт чоочун ызаат менен.  
Арзуумду шиберге эмес, ташка бөлөп,  
Аялуу жаштығымдан узап келем.

Таптаза мөлтүр бойдон калган мүрөк  
Таарынаар кана жуттай кеткениме.  
Убакыт кара кулпу салған жүрөк  
Уурдана кылчак карайт өткөнүнө.

Баарына бакыт тилейм жашым кулап.  
Башкалар өрүкзардын балын татаар.  
Артымда кайрылбаган асыл курак,  
Алдымда барса келгис алыс сапар.

### **КҮЙГӨНДӨН АЙТАМ БИР САБАК**

Кайраным кыргыз кем болду.  
Казакка Көлү жем болду.  
Ордунан оогон оштуктар  
Оруска барып эл болду.

Баткендин чети кем болду,  
Башкалар басып ээ болду.  
Сый-урмат көрбөй кыргызым  
Сыганга баркы тең болду.

Камчатка жакта муздады,  
Кар баскан жерде сыздады.

Элиниң чанып балдарын  
Эр издең кетти қыздары.

Азамат уулун укпады.  
Аракка жанын түздады.  
Көмүскө жагын соодалап  
Көчөдө калды қыздары.

Аралаш сүйлөп тил калат.  
Арабек бойдон дил калат.  
Алыска кетсе тыңдары  
Алатоо жакта ким калат?

Эскирген көрдө чым калат.  
Электр бүтсө, зым калат.  
Энесин журтка калтырып  
Эл тарап кетсе ким калат?

Аянтта турган желеги  
Арнамыс болуп береби?  
Чачырап кеткен кайран журт  
Чакырсаң кайра келеби?

Эси жок байкуш береги  
Эл-журтун кайра тереби?  
Кытайда калган жээндерин  
Кыргызча сүйлөп береби?

Мазмунун байкап карасак  
Мааниси кетип саясат  
Манастан калган кан ордо  
Мал базар болуп баратат.

Атасын саткан саясат  
Ашата сөксөң жарашат.  
Көрүнгөн келип көз арткан  
Көк базар болуп баратат.

## АРАЛДА

Баш ийкейм өткөн-кеткен бардыгына,  
Баш ийбейм бул ааламдын тардыгына.  
Жаштыктын жай таппаган сырын бөлүп,  
Жашоону жанды койбос чымын көрүп  
Жанчылган жалғыз жүрөк калды мына.

Көңүлдөн қүүлөр ағып, жанды козгойт.  
Көөдөндө бороон ойноп, карды коштойт.  
Кырчылган канаттарым тыз деп жүрүп,  
Кыялдан өз дүйнөмдү издең жүрүп  
Кыйналдым. Таппай деле калдым окшойт.

Саптарды санаа чырмап ээлеп алган,  
Сагыныч – сары жалбырак жерде калган.  
Айтылуу Коперниктей күйүп-түтөп,  
Алдыда кимдер күтөт, нелер бүтөт,  
Артымда эмне кетип, эмне калган?

Касташып мезгил менен кадам койгон  
Качкын бар канат байлап караңғы ойдон.

Жел кайык көздөн учуп ыраак сүйгөн  
Жеткирбей адамдарга турат дүйнөм  
Жәэги жок дениздеги арал бойдон.

Кечиргин, кеч достошуп тағдырыма  
Кетсем мен колу шилтеп бардығына.  
Чаалықкан канаттарын түздөй керип,  
Чарқ уруп жашоо гүлүн издей берип  
Чарчаган ак көпөлөк калды мына.

### **ӨКҮНҮЧ**

Уучунда уйпаланган сүрөт калып,  
Угулат бүгүнкүнүн жаңы ырлары.  
Дүйнөнүн оор деми жүрөктү алып  
Дүкүлдөйт артерия тамырлары.

Мезгилдер сүрөйт алга, шашат күтпөй.  
Мен гана өз нугумда шашпай келем.  
Адамдық бир милдетти жасап бүтпөй  
Ачылбас дептер сымал актай келем.

Кетирдим болбос жерден каталарды,  
Кезинде көтөрө албай туурундарды.  
Балдарым, кечиргиле атаңарды!  
Бабалар, кечиргиле уулунңарды.

### **ЖАШТЫҚ МЕНЕН КОШТОШУУ**

Күлүп жүрүп жыртык тиши калды.  
Күндө басып өткөн из калды.  
Эскиргенсип дүйнө кызығы  
Эрмек болуп жалғыз иш калды.

Азыр көздү көздөр талашпайт.  
Абалкыдай кыздар жанашпайт.  
Мурунтугун үзгөн кайран кез  
Мурдагыдай кайра жараашпайт.

Сагынчымды мезгил тоготпойт.  
Салмагы да кыйла көп окшойт.  
Самасам да жаштык дүйнөсүн  
Эми, саландаган курсак жолотпойт.

### **КАЙРАН ДОСУМ**

**(Акын досум Алтынбек Акматовдун элесине)**

Жаным сыйздайт эске түшсө бир доорун,  
Жалын каптап жазууларын сыйндын,  
Чырак болуп жанаарында, бир боорум,  
Чыкпай кеттиң өтөөсүнө кыялдын.

Башка жолдор алаксытып көңүлдү  
Башка жандар балким сенден түнүлгөн.  
Ичин түтүп кыйганыңа жанынды  
Ишене албай жашап келем бүгүн мен.

Ышкыбоздор чогулганда куралып  
Үрларынды жамғыр кылыш төкчү элең,

Өскөнүңө жетине албай кубанып  
Өмүр тилеп, өз инимдөй көрчү элем.

Көп ээрчиштик эгиз өскөн козудай.  
Көрчү эмесмин түшкөндүгүң кейишке.  
Кайран гана жаркылдаган досум ай,  
Кантип гана жаттың экен бейитте?

Көз тийдиби талантыңа көрсөттөң?  
Көрүнчү элең көк асмандын уулундай.  
Тамчы болуп келдин дагы мөлт эткен  
Таза кеттиң көр дүйнөгө жуурулбай.

Каректерде ордуң сенин бош калган.  
Кайра баштан кыйын тура толукташ.  
Сендей ақын жолукса да дос-жардан  
Сендей таза, баое киши жолуклас.

Билген менен тулпарлыгын азоонун  
Билбептирбис бизден эрте кайтышың.  
Көрбөй кеттиң көктөмдөрүн жашоонун,  
Эх, көпөлөктөй калдандаган байкушум.

Алыс чыгаар өзүндү издең келишим.  
Алып кеттиң канча үмүттүн жарымын...  
Жараткандан бейиш тилейм сен үчүн.  
Жаткан жерин жайлую болсун, Жарыгым.

## САПАРДАГЫ САПТАР

### ТИЛЕК

Дал бүгүн менин жергем ооруп турат.  
Далысы кашаң аттай жооруп турат.  
Дарактай кайран элди туш тараптан  
Дапдаяр далай көркоо тооруп турат.

Көңүлгө үмүт берген канат менен  
Көчесүн башка өлкөнүн карап келем.  
Аталар калтырган күч бул дүйнөгө  
Атылып чыгаар күнүн самап келем.

Арбактар жарып чыкса жаткан көрүн,  
Алар да сагынгандыр өткөндөрүн.  
Жаркытып жалган дүйнө туш тарабын  
Жашоодон бир жолуккан көктөмдөрүн.

Ышкысы көчмөндөрдүн дилим болуп,  
Ырлары Калчоронун тилим болуп,  
Чоң ишке жарак камдап жүргөнсүймүн  
Чок тилдүү Чоюн байке пириим болуп.

Таң кала карап турмуш оюндарын  
Ташталкан далай өлкө жоюлганын,  
Кылышы Эр Төштүктүн кыялымда  
Кыя чаап ажыдаардын моюндарын,

Көнө албай көөдөнүмө жат агымга,  
Көрүнбөй көжаклардын сапарында  
Мээримин төkkөн менен мекен, жерим,

Мен келем көптүн бири катарында.

Жата албай жылуу-жумшак түнөгүмдө  
Жаалы бар көчмөндөрдүн, жүрөгүмдө.  
Кайран эл качантадан кексөп келген  
Кабылан болгум келет, бул өмүрдө.

Сагынчым салмак-күчүн жыйнап келет.  
Саякбай түспөлдөнүп, ыйлап келет.  
Кылыштын өрттүү мизин шилтей албай  
Кынжыйып жүргөндүгүм кыйнап келет.

Тирүүлүк! Уулун болом, кулун дагы.  
Тилеймин тагдырымын күнүн жаңы.  
Араңкан жазмыш өтөй турган болсом  
Ажалым тартып кетсин бүгүн дагы.

Эңсеймин улуу күндүн барактарын,  
Элиме жаркын доордун таңы атканын.  
Бабалар өзүн колдо!  
Бар болсо жасай турган зор иштерим,  
Бар бойдан калтыра көр, Жаратканым.  
(Анкара, 1997)

### **ИНДИЯДАГЫ ТУУЛГАН КҮН**

Этегин кармап эртеңин күткөн мезгилдин  
Элеси келет эл-жүрттүн алыс жактагы.  
Орошон учур от койгон табын сездирген  
Оргуштайт бүгүн отуз бир жаштын аптабы.

Таң менен келип, күүгүмдө күчү билинген,  
Таң калам, карап, табышмак сырдуу тагдырды.  
Бейтааныш түндө эшитип турам бүгүн мен  
Бөлөк жер мага белекке берген жамғырды.

Тамчыдай таза батасын арнап, ыраактан  
Тапшырма жолдоп жөнөткөн эле зор Мекен.  
Бүлбүлдөй жанып билиги чуурган чырактай,  
Бүтпөгөн канча иштерим калган болду экен?

Жоогазын түсүн жоомарттык кылып көрсөткөн,  
Жолунда туралар мин түркүн дүйнө баягы.  
Жадырай тиктеп, карекке батпай мөлт эткен  
Жашоонун көркү, жапжалгыз Өмүр аялуу.

Кыйкырып сөзүн кайрылбас учур мизинде,  
Кыйкуулап бүгүн асманда күштар учат бат.  
"Толуп кал" дешет, "жаштыктын жайнап ичинде"  
"Тосуп кал" дешет, "таңдагы Күндү кучактап".

Асманы башка, шашканы башка бул күндөр,  
Артында калаар эскерме болуп жазылган.  
Сүрөттөр калаар, биз тандап түшкөн мин гүлдөн,  
Сүйүүлөр калаар, табышмак бойдан катылган.

Ким билет, балким тизгинин жашоо бургандыр,  
Кирген суу мисал мезгилдер жаңы башталып,  
...Эмчеги ийип, элжирей карап тургандыр  
Энемдин дагы арбагы бүгүн баш багып.

Озунат мезгил. Оргуштайт күрөш бүтпөгөн.  
Отуз бир жашта башталган узак жарыш бул.  
Апамдай болуп артымдан күтүп тиктеген,  
Аман бол, деги, Мекеним менин алыссы,  
Аман бол, жаным, Мекеним менин алыссы.  
(Хайдерабад, 2002)

### **ПРАГА**

Толтура көчмөн булут  
Топтошуп көрүшкөн жер.  
Үшүгөн башын катып,  
Үрпөйгөн көгүчкөндөр.

Күн тийбес көчөлөрдө  
Күлкүсү шарактаган,  
Дайрасын адамдардын  
Дайыма шар акпаган,

Баамында байқап турат,  
Баш чайқап күмөн менен,  
Түнт кыял көркөм калаа,  
Түйшүгү түгөнбөгөн.

Буюрса бир аз күндө  
Бишкекке жетип калам,  
Эски шаар, кечир мени,  
Эртерәэк кетип барам.

Тумандай кымгуут басып  
Турса да кара чымын,  
Мекенин унуплаган  
Мен Күндүн баласымын.

Чайыттай жарық бизде  
Чагылат тунук карга.  
Күн дагы касиетин  
Көп катпайт буултарга.

Эзелки тоо койнунда  
Эл дагы, мал да батат.  
Биз жакта тендеши жок,  
Бир укмуш тандар атат.

Эсси жок жүргөн сымал  
Эл жокто кайык көлдө,  
Самаган Күндүн көзүн  
Сагынчым айып көрбө.

Түн катып эми кимдер  
Түйшүгүң тартаар экен?  
Үмүт чон улуу жолдо,  
Үлгүрүп калсам экен,  
Үлгүрүп калсам экен...  
(Прага, 2004)

### **ӨКҮНҮЧ**

Жарыша чуркап жүрүп көсөмдөргө,

Жаштыгым ағып кеткен өзөндөрдө.  
Жалғыздық жанга батып, үч күн бою  
Жалдырап ооруп жатам бөтөн жерде.

Жомоктор жоокердикке күштар қылыш  
Жол жүрдүм, кол жоорутуп, бут талдырып.  
Энемден ажыраткан ушул жазмыш  
Энелүү жетимдерге суктандырып.

Мен қылган эрдик калды, күнөө калды,  
Мекенде мени күткөн бүлө калды.  
Адашкан тамгалардын бүктөмүндө  
Адашкан жылдарымдын бирөө калды.

Башкага байкалбаган жылыш болдум,  
Батышка батпай турган Чыгыш болдум.  
Тоңмоюн отунчулар баасын билбей  
Токайдон жыгач кескен қылыш болдум.

Кайнаса канын кошпос бөтөн жердин  
Кайдыгер калааларын нечен көрдүм.  
Булутта жүргөн дилим пастай түштү,  
Буюгуп ден соолугум аксай түштү,  
*(Прага, 2004)*

### **БАТЫШТА**

Шайдоот баскан атындей мүнүшкөрдүн,  
Шаар ичинде шашылбай жүрүп келдим.  
Үлүлдөрдүн тышынан жасалғансып  
Үлпүлдөшөт үйлөру Брюсселдин.

Баарысында жаркырап кечки шамдар,  
Байыркыны туурашат эски тамдар.  
Жетпей жүрүп эми араң табышкансып  
Жетелешет көчөдөн кемпир-чалдар.

Аралашып бул жакта баары жүрөт,  
«Африканын агарбас тагы» жүрөт.  
Карылтыгын Батыштын жөн бүтүрбөй  
Кайран кытай бул жерде дагы жүрөт.

Өз элиnen көр оокат сууруп барган,  
Өзгөлөргө тагдыры буулуп калган –  
Ошолордун баарысын бул заманда  
Оомал-төкмөл зор дүйнө жууруп салган.

Жактап келет сепилин, бөөдө жылгыс,  
Жазып келет мыйзамын, өйдө кылгыс.  
Көчмөндүгүң өчмөндөй бул заманда  
Көргөн күнүң не болот, көөнө кыргыз?

Карабастан оң-солду, жаш-карныны,  
Качан бүтөт жарышкан таскак уруу?  
... Анын баарын ойлогон жалгыз барак –  
Ат көрбөгөн кыргыздын жазган ыры.  
*(Брюссель, 2005).*

## ЖАРЫГЫМ

### *СЕН МАГА ТӨГҮП КЕЛДИН ТАМЧЫЛАРЫН*

Тар жолдо көнүл издең карап турду  
Таба албай чын бакытты, өзгөрбөгөн.  
Алсыздык аргасыздан саматтырды  
Алысты кулак чалып, көз көрбөгөн.

Жан элем, далай жолду багындырган,  
Жамғыры жаштыгымдын төгүп болгон.  
Сен келдин жакын туруп сагындырган,  
Сезимге жан киргизип өлүк болгон.

Тириүлүк чапкан сайын камчыларын  
Тизгинди тарттырбастан түяк катып,  
Сен мага төгүп келдин тамчыларын,  
Сергиткен шаркыратма сыйктанып.

Кайрадан көктөм күтүп сезим багы  
Кайрадан құлғұн қыял толуп канга  
Бактылуу болгум келчү менин дагы.  
Бактылуу болуп жүрдүм жолукканда.

Көпөлөк бутак таптай коно турган  
Көп мезгил арзуу гүлүн искеп жүрүп,  
Чарчадык, биз бактылуу боло турган  
Чакан бир жомок шаарын издең жүрүп.

Азыр мен сезбей келем шамал, карды,  
Аялуу жалгыз сенин атап атың,  
Биз барып бакыт тапчу аралдарды  
Биз гана таптай койдук, махабатым.

Бул жашоо тескери окшойт аңтарылган  
Буулугам жытын эңсеп наздыгындын.  
Алыстап баратасың жан-жагымдан  
Акыркы жылдарындай жаштыгымдын.

Тап жолдо көнүл издең карап турду,  
Табалбай чын бакытты өзгөрбөгөн.  
Алсыздык аргасыздан саматтырды  
Алысты кулак угуп, көз көрбөгөн.

### *ӨТКӨН ЖАЗДЫН ГУЛУНӨ*

Жоругун азыр чоочун, мага бөтөн.  
Жолуккан күндөрдү эстеп, санап өтөм.  
Сен иштеп отурганда шек алдыrbай  
Сексейген чачтарынды карап өтөм.

Сезимди сага арнаган бирден чийип,  
Сездирбей басып кеткем, ичтен күйүп.  
Буруулуп эки айрылыш жолго салган  
Бул турмуш аска болчу, бизден бийик.

Көп мезгил аккан сайын өзөн болуп,  
Көрүнгүң келет мага бөтөн болуп.  
Элжирип күлгөнүндү көп жашыrbай  
Эстей жүр өткөн жазды, эсен болуп.

Бир басып далай кечте күүгүмдөгөн,  
Бир сыйра жолукмайын түн кирбекен  
Ал кездин урматы үчүн балбылдаган,  
Аман бол, асылкечим күлмүндөген.

### **БЕЙТААНЫШ КЫЗГА**

Учкуң келет көкөлөп, учкуң келет,  
Узак жерден ким-бирөөн күткүң келет.  
Буулукканда бук болгон көкүрөгүң  
Булуттардын жумшагын туткуң келет.

Айтылбаган турмуштун азап, сыры  
Алыс-алыс... жан-дилдин азаттыгы.  
Көгүчкөндөй көркөм кыз, эмне болду,  
Көр тирилик ушунча тажаттыбы?

Көрсөм дагы жазылган көп катыңды  
Көрө элекмин мен сенин турпатыңды.  
Күндө самап сен дагы жүрсөң керек  
Күнду көздөй жыңайлак чуркашыңды.

Аша элексиң ашуунун белестерин,  
Али таза, кыялыш, элестерин.  
Капа болсоң боорума кысып алып,  
Кайык болуп терметким келет менин.

Баскан менен турмушта жолду нечен  
Башкалардай кыса албай колду бекем  
Каттарыңдан элестей албай койдум,  
Каректери кандай кыз болдуң экен?

Калган сөздү айтаармын көрүп аны,  
Кандай болот ар башка жоруганы?  
Кетенчиктей бербестен сырың катып  
Кел, бир күнү чып-чындалп жолугалы.

### **КӨПӨЛӨК БОЛУП КЕТКЕН МЕНИ ЭСКЕРИП**

Издешип, сагынышып, түшүп өрткө  
Искешип аруу жытын нечен гүлдүн  
Айрылбай бир өзүндөн жүрүп көпкө  
Кайрылбай бул өмүрдөн кетем бир күн.

Көңүлүм бөөдө жүргөн аалам жарып  
Өмүрүм көөдөнүмдөн айдалганды  
Кан күйгөн көкүрөктө арман калып  
Жан дүйнөм көпөлөккө айланғанда,

Үйлаган ыйман менен сырдаша албай  
Кыйнаган ойлор келип, жүдөтсө алар  
Көрктөнгөн Күн астында ыр жаза албай  
Өрттөнгөн гүл астында жүрөк калаар.

Сүйүнүп эркиндикке көктө күйгөн  
Сүйүнүн дарбазасын ачканыма,  
Көпөлөк болуп кеткен ички дүйнөм  
Көкөлөп конуп кетээр чачтарыма.

Ошондо айтам сага сөздөрүмдү  
Бошондоп тирилүктө табалбаган.  
Ымдап кой гүлгө консом көздөрүмдү.  
Үрдап кой, ырың болсо мага арнаган.

Ойлобо түшүнбөйт деп учуп-конуп,  
Ойногон калдырканды гүлдөр искеп.  
Ақынды сага кымбат күкүк болуп  
Чакыргын сагынганды Күндөн издең.

Көзүндөн назик күлкү бардыгына  
Өзүмдөн турса болду элс берип.  
Көкөлөп конуп кеткен тагдырына,  
Көпөлөк болуп кеткен мени эскерип.

### **СЕН ЖӨНҮНДӨ ПОЭМА**

**(К.А.)**

Эңсегеним – көчмөн талаасы,  
Эзелкинин көркөм калаасы.  
Шамчырактай кутка бөлөнгөн  
Шаолиндин кечилканасы.

Артка кайтып баскан жоолору,  
Асман тиреп аска-зоолору,  
Кек Тенирдин доошун эшилкен,  
Көксөгөнүм – Тибет тоолору.

Жаа тартылса чуулдап түндөсү,  
Жапырт кылыч суурган мүлдөсү,  
Жактырганым – нагыз самурай,  
Жапондордун жаркын дүйнөсү.

Кыялдарым – зоонун учтары,  
Кыйкуулашып учкан күштары.  
Татынакай күлкү чачышкан  
Таитинин сонун кыздары.

Сапарымдын эңсеп узагын  
Сагынычтан келет узагым.  
Кайра-кайра жолду көксөткөн  
Каалаганым – сенин кучагың.

\*\*\*\*\*

Өзгөлөрдүн баарын теңеген  
Өмүрүмдүн баасын ченеген,  
Тилегимдин шаарын толтурған  
Тирилүктүн баркы сен элең.

Көктөм гүлдөп, жашоо тынч эле.  
Көңүлүм да, көз да күрч эле.  
Оо, ал кезде биздин дүйнөбүз  
Океандай толуп турчу эле.

Кусалантып улам эңсеткен,  
Кумар элең дайым көксөткөн.  
Кучагымда турсан жоодурап  
Кубанычтан жашым мөлт эткен.

Күндөр өттү укмуш иргелген,  
Гүл жыттанып айлуу түн келген.  
Көпөлөгүм, көнүл кыйбаган,  
Көктөм элең мага бир келген.

Ал убакыт көркөм жаз беле?  
Анын баары мынча аз беле?  
Айта албаймын, айып кое албайм.  
Ал анткени Жолуң башка эле.

Кайрылбаган кайран жаш чагым,  
Кай тарапка кадам таштадың?  
Сагындырган менин жан биргем,  
Сапарлашы болдуң башканын.

Андан бери нечен жыл өттү.  
Ар кандай күн, айлуу түн өттү.  
Мезгил сени далай сынаптыр,  
Мени дагы бир топ жүдөттү.

Көп сулуулар издең бакытты,  
Көөдөнүмө башын катышты.  
Жүрөгүмдөн орун табалбай,  
Жүрүп-жүрүп кетип жатышты.

\*\*\*\*\*

Жакындаштық, кайра жолуктук.  
Жакшы күнгө кыял жоруштук.  
Көптөн берки бийди бийлешип,  
Көп тилекти айткан болуштук.

Жылдыз толуп, көктөн узап түн.  
Жылуулугун таштап кучактын,  
«Жоокерсүң!...» деп мага жоодурап,  
Жол боюна кыйбай узаттың.

Калып орду өзүң тараптын,  
Кайттым анан, көктөн карап түн.  
Үшүгөнүм сезбей санаадан  
Үйгө жалғыз кетип барattyм.

Бириңчи ирет көнүл бөксөрбөй,  
Бир чындыкты таанып өткөндөй,  
Кое берди сени жан-дүйнөм,  
Колдон учкан назик кептердей.

Өз жанымдын кагып саадагын,  
Өмүрүмдү кайра бааладым.  
Өткөн күнгө айтып ырахмат,  
Өзүң үчүн бакыт кааладым.

\*\*\*\*\*

Арманы көп, өткөн жылдардын,  
Айтылбаган далай сырлардын.  
Сагынчым калаар, ичинде  
Сандығында жаткан ырлардын.

Башаламан мезгил азыркы,  
Бакытынды тапсан жакынky.  
Өткөн ишти эстей жүр, жаным,  
Өтүнүчүм ошол акыркы.

Ак шам элең жарык колдогу,  
Ак куу болдуң алыс жолдогу.  
Сырттан көрүп мени, ичинден  
Сыймыктанып жүрсөң болгону.

Бактылуу бол, гүлдөй назигим!  
Бар болгону сүйгөн жазыгым.  
Асманымдан өчпөс ар дайым  
Ак шооладай Алтын Казыгым.

Кайрыгы узун асыл обонум  
Кайра келбес жакын коногум.  
Жакшы ырымда калган тилегим,  
Жаштыгымда калган жомогум.

Кылыштарың бойдон кетпеген,  
Кызык дүйнөм, ойдон кетпеген,  
Кызгалдагым, кырда буралган,  
Кыялдарым, колдор жетпеген.

Аз жолугуп, көпкө күткөнүм.  
Айперидей көзгө түшкөнүм.  
Сагынчтан кирпик ирмебей,  
Самап жүрүп көргөн түштөрүм.

Эркелетип кээде таңкысын,  
Эрип турган тунук Кар Кызым...  
Тенир өзү мага буюрган  
Тендеши жок менин жалгызым.

\*\*\*\*\*

Тереземден тамчы куланып,  
Тегеренет жазмыш уланып.  
Кайталангыс чиркин бул өмүр,  
Кадимкидей жатат суналып.  
Алып учат азат жүрөгүм  
Алыс кеткен жолго суранып.

### ***САЛАР***

Чарчоодон чач агарып баратканда  
Чарк уруп кусалыгым канаттарда  
Жомоктон жообун издел табышмактын  
Жол тартам адам жеткис тарараптарга.

Жалгандын сыноосунан кечип кетпей,  
Жашоонун жамгырында эрип кетпей  
Бүткөндө Дүйнө өрттөнгөн сапар карып  
Бүк түшөм мээримиңе жетип-жетпей.

Тарталбай каректерди жалдыраткан  
Табылбай тамандагы жалбырактан  
Жазмышта жалгыздыктан качып жүрүп  
Жашынам жан-дилиңе баары баткан.

Азаптан башкасынын баарын көксөп,  
Алысқы ак сүйүнүн жаанын көксөп,  
Жөө бойдон жөлөк кылып эркиндикти  
Жөнөйбүз мин қыялдын шаарын көздөп.

Алдыда жолдор арбын түз кетпеген  
Айдыңын арзуубуздун издең келем.  
Канатым талып барат сапарымдан  
Кайдасың, эркин арап биз жетпеген?

### **KYTUU**

Жалдуу толкун жиреген кемем чарчап  
Жаным чарчап жалгандан, денем чарчап,  
Көзүндү издең, көктөмдөн өзүндү издең  
Көптөн күткөн шаарыңа келем чарчап.

Угузбастан ууланган миң датынды,  
Унчукластан тартуулап сымбатынды,  
Тоодой-таштай тоскоолду тоготпостон  
Толкундардан тосуп ал кымбатынды.

Мээриминди жаркытып, ороп колдон,  
Мээ кайнаткан аптабын тороп жолдон  
Максатына жол тарткан Күн уулунун  
Махабатын эстей жүр жомок болгон.

Сезимдердин сезбестен от болоорун,  
Сен тургужан сепилге токтоломун.  
Жылдыз толгон көзүндү өөп акыркы ирет  
Жымжырт түндүн койнунда жок боломун.

### **ТЕҢИРГЕ**

#### **БАТА ТИЛӨӨ**

Байкалбай өттү бейпил түнүм жаңы.  
Бар экен көрө турган күнүм жаңы.  
Табынып, Көк Тенирим, бир өзүңө,  
Таң менен кайра келдим бүгүн дагы.

Жанымды жабыкканда келген жөлөп,  
Жарыгың жалғыздыкта берген көмөк.  
Тентүшум, курдашым көп, бирок чиркин,  
Тенирим, сырдашым жок сенден бөлөк.

Билесиң, сырдуу дүйнө жаратымын.  
Бир келген Асман-Жердин арасымын.  
Мээримин тамчы кылып таштап кеткен  
Мен Күндүн жакшы көргөн баласымын.

Көз албай көктөм келген күнөсүндөн,  
Көп кыял үмүт кылып мүнөзүндөн,  
Бабалар белек кылган дуба менен  
Баш ийип тилек кылам бир өзүндөн.

Ал тилек – көксөөсү эмес, тың чыгыштын,  
Ашыгып, эңсөөсү эмес, унчугуштун.  
Жолборсу жүрөгүндө ойнот турган

Жоокери болгум келет Күн Чыгыштын.

Билгенге наадандыктын бүтөөр күнүн,  
Билинбей тунгуюкка житээр күнүн,  
Телчилип темир муштум болгум келет,  
Тепкени текөөрүндөй ителгинин.

Андыктан, Асман-Теңір, тилегим бер,  
Абалкы балбандардын билегин бер.  
Кайраты кара ташты көзөп чыккан  
Кадимки кызыл өрттүн илебин бер.

Чыгыштын табышмактуу өз дилин бер.  
Чыдамкай, көптү күткөн мезгилин бер.  
Оюма, боюма да керек кездे  
От койгон чагылгандын тездигин бер.

Кылышым колдон түшсө жаңысын бер.  
Кыр ашкан баатырлардын далысын бер.  
Өмүрдө бир жолуккан бактысы үчүн  
Өлүмгө башын сайган намысын бер.

Кыйналсам барымды эмес, жогумду бер.  
Кыргызга жүзүн буруп, колунду бер!  
Каржалып кайран мекен турган кездे  
Калкыма жардам кылаар Жолумду бер.

Тарыхтын асыл дөөлөт жыйганын бер,  
Тамчыга бүт ааламын сыйганын бер,  
Төрдөгү Шералынын чокоюндай  
Төбөмдөн тиктеп турдаар ыйманын бер.

Жүзүмдөн сүйүп турган катарды бер.  
Жүрөгүм ыйык көргөн сапарды бер.  
Аялуу жалгыз жашоо, жарык дүйнө,  
Алыска аттанайын. Батаңды бер!

## АЯТ

Оо, Тенирим, Тенирим.  
Оомал-төкмөл көк ирим.  
Ак пейлине чеги жок  
Аалам баткан кеңирим.

Таштап жерге арымын,  
Таңга бөлөп жарымын,  
Айтылбаган сыры көп,  
Айланайын жарыгым.

Көрүп чынын-төгүнүн,  
Көпөлөктөй көңүлүм.  
Касиеттүү, бир келген,  
Кайталангыс Өмүрүм!

Таңдын алды турагым,  
Тагдыр чечээр курагым.  
Күлкүсүндөй Чыгыштын  
Мен  
Күн кучактап турамын.

**ТЕҢИР ЖОЛУНДА ТЕГЕРЕНГЕН ЧЫНДЫК  
(Желаледдин Руминин 800 жылдыгына караты эссе)**

Айланы,  
Айланайын,  
Асман, Жер, касиеттүү,  
Төрүндө чөп түлөгөн,  
Төбөсү көк тиреген,  
Тенирдин улуулугу,  
Терени дөнүз сымал  
Тептегиз мелтиреген,  
Жаңырып аккан сайын  
Жарық нур туш тарабын өпкүлөгөн.

Айланат жердин шары,  
Айланат Ай менен Күн,  
Айланат адам билген уламалар.  
Азия Европага кирген жерде  
Айланат аппак кийген дубаналар.  
Айланат, Аалам жолун  
Ар дайым улап алар.

Чыгыштан жарық келет,  
Чырактай жанып келет,  
Чындыгың ай-ааламды жарып келет.  
Көчмөндөр негиз салган,  
Кейкелтүп тегиз салган Тенир жолу  
Күрпүлдөп чоң Бээжинге ағып келет.  
Ааламды жууруп салган улуу билим  
Ал жактан эки айрылыш багыт берет.

Бирөөсү салт-санаанын жолун айтып,  
«Бирөөсү бирөөсүнө,  
Зайыбы күйөөсүнө,  
Баласы атасына  
Баш бериш керек» деди.  
«Күчтүүсү күчсүзүнө  
Кам көруш керек» деди.  
Бирөөсү Акыйкаттын Оң менен Солун айтып,  
«Аядык өкүмдүкту жеңет» деди.  
«Акыйкат ак пейилге айттырбай келет» деди.  
«Айтпаын эч нерсени,  
Айтылган Акыйкатың -  
Акыйкат эмес» деди.

Арадан Тенир жалгап  
Айтылуу Индиядан адамзатка  
Ажколтой ақылмандын бири чыкты.  
Алты жыл сүкүт салган  
Будданын тили чыкты.  
«Артыкбаш напсилерден арыл» деди.  
«Ааламга аралашып  
Ағындан жарыл» деди.  
«Акылның тунуп калган учурунда  
Акыйкат кабыл» деди.

«Өмүрдүн азгырыктуу  
Өңүнөн түнүл» деди.  
«Өйдө бол, арамындан,  
Өрүктөй күбүл» деди.

«Өзөгүң кайда калган?  
Өзүңө үнүл» деди.

Жарыгым! Жалпы адамзат – жалаң гана  
Жакынкы Чыгыш эмес.  
Акыйкат - өзүң менен өзгөлөрдү  
Так бөлүп туруш эмес,  
Акыйкат – заңгыратып  
Ак мечит, аппак чиркөө куруш эмес.  
Акыйкат – «динге кир» деп  
Айтылган сунуш эмес,  
Акыйкат – моюндагы жоопкерчилик,  
Ал тургай жоокерчилик,  
А бирок уруш эмес.

Билген бар, билбеген бар.  
Бирөөнүн айткандарын  
Бир-бирден иргеген бар.  
Бирөөнүн айтканына кирип алып  
Билинбей кирдеген бар.

Өмүр бар, өнөрүң бар.  
Өнөрүң өргө чапса  
Өтө көп көрөрүң бар.  
Өзүңө үнүлгөндө  
Өмүрдүн түбөлүктүү болоорунан түнүлгөндө  
Өзгөгө берээрин өндөр  
Өзүңдө тунуп жаткан  
Өзөккө келээрин өндөр.

Сокурлар жашап турган бир калаага  
Соо киши пил жетелеп алып келсе  
Аларың айтат имиш,  
Тумшугун кармап көрүп «түтүк» дешип.  
Кулагын «килем экен түзүк» дешип.  
Куйругун «аркан» дешип,  
Буттарын «мамы» дешип,  
Тулкусун чапкылашып,  
«Күмбөздүн тамы» дешип.

Ошонун сыңарындай  
Ар кимди «пиirim» дейсин,  
«Асмандан китең түшкөн  
Акыркы билим» дейсиң.  
«Адамзат акыры өтөт,  
Акыйкат диним» дейсиң.  
Адамзат, айтчы деги,  
Качан сен пилди көрүп  
Жөн гана «пилим» дейсиң?

Сен өзүң Будда экениң эстегенде,  
Чындыкты Лао Цзыдай беттегенде,  
Актыкка Иса болуп чөмүлгөндө  
Кагазга Хаям болуп төгүлгөндө  
Баланың дили болуп  
Ағындан жарылганда,  
Артыкбаш арамындан арылганда  
Өзүңдө уктап жаткан  
Өзөгүң табылганда  
Ай-аalam сен аркылуу ырын айтаар,

Аялуу сырын айтаар.

Акыйкат кайда деги?  
Абалкы акын салган чыйыр менен  
Айланган дербиштердин изиндеби?  
Салт үчүн жанын кыйган  
Самурай кылыштардын мизиндеби?  
А балким карап көрчү,  
Акыйкат ичиндеби?

Акыйкат, Төңир жолу  
Ааламга чеги батпас дениз беле?.  
Ар дайым телегейи тегиз беле?.  
Айрылбас ак-карасы эгиз беле?  
Адамдар үстүндөгү толкун беле?  
Ар бири өткөн өмүр  
Акыркы жортуул беле?

Көп толкун жээкке жетип, жээкте калат,  
Көк дениз мурдагыдай көктү карап,  
Ак толкундар  
Агымга кабылганда  
Ағынан жарылганда  
Ааламдын кереметтүү ырлары агат.  
Сагынтып артта калган адамдарды  
Сан кылым өткөндөрдүн шаары калат  
Сайраган Өтө калат.  
Саякбай жете барат,  
Сап тизген Басе калат.  
Сан жеткис асылдардын баары калат.

Акыйкат өйдө чыкпас,  
Адамдын түпкүүнөн кайнамайын,  
Ааламдын жан-дүйнөсү  
Адамдын тили менен сайрамайын.  
Мен дагы түшүп алып ез Жолума,  
Сүкүттүн түбүндөгү  
Сүйүүге байыр алайын.  
Анткени билесиңби?  
Мен сени жакшы көрөм, Жарыкчылык!  
Атындан айланайын,  
Затындан айланайын,  
Айланайын...

### **ТЕҢИРГЕ**

Оо, Тенирим, Көк Тенирим!  
Ой-максаты көп Тенирим.  
Ай-аalamды сүйүп турган  
Айланайын ак көңүлүм!  
Таткым келет мүрөгүндү,  
Тапчы менин түнөгүмдү,  
Ар кайсылар басып кетти,  
Аччы менин жүргүмдү.

Күнгө жайып кулачымды  
Күттүң бекен сурашымды?  
Кайрылбастан сага кетем,  
Калтырган соң мурасымды.  
Канатымды жаңы кердим,

Каалабассың кулашымды.  
Ак жолума жарық берип  
Арбыта көр кубатымды.

Маани берчи көнүлүмө,  
Максат берчи өмүрүмө.  
Жарық берчи жан-дилиме,  
Жардам берчи тәгүлүүге.  
Таштап кеткен үрөнүңдү?  
Таппай далае жүрөмүнбү?  
Ачып салчы туманыңды,  
Алып салчы күмөнүмдү!  
Айланайын Аккан Дүйнө,  
Айкын кылчы сапарымды,  
Аччы менин жүрөгүмдү!  
Аччы менин жүрөгүмдү...

### ЭНЕ ТУУРАЛУУ ЭСКЕРҮҮ

#### *ЭСИМДЕ*

Күн чыккан таңды кара,  
Күн баткан кечти кара,  
Айтпагын өткөндөрдү,  
Ал жагым - эски жара.

Бапестеп алаканы,  
Балалык күнүн көргөм,  
Мамалак болуп ээрчип,  
«Мама» деп тилим көнгөн.

Койнуна катып койсо  
Кол-буту үшүбөгөн,  
Көп сырын жашыра албас  
Көкүрөк күчүгү элем.

Эс тартып калганымда  
Энелик мээри менен,  
Аялуу сырым тартып  
Адамдык дээри менен,

Акырын жөлөп турчу,  
Аркамдан баркыт болуп,  
Атамды жоктотпостон,  
Атамдан артык болуп.

Сыртымдан абай салып,  
Сырдашып кайткан кезде  
Сергиткен көчөлөрдө  
Сейилдеп баскан кезде,

«Чоң киши болосун» деп  
Чоң үмүт артып жүрүп  
Көпкөлөң курагымда  
Көп санаа тартып жүрүп,

Өткөнүн эстегенде,  
Өкүнүп, ыйлап, күлүп,  
Өзүнө калтырбастан  
Өзгөнү сыйлап жүрүп,

Бир тыйын тапканын да  
Биз үчүн жыйнап журуп,  
Бир күнү сууруп кетти,  
Бир оору кыйнап жүрүп.

... Откөндү сагындырып,  
Өзгөрдү пейил кенен.  
Өзгөрдү ал көчөлөр  
Экөөбүз сейилдеген.

Жайдактап адамдардын,  
Жакшысын, жамандыгын,  
Өзгөрдү мезгил бүтүн,  
Өзгөрдү заман бүгүн.

Ордунда бүт баарысы,  
Ордубуз, жайыбыз да.  
Бир гана өзү жалгыз  
Биздин жок жаныбызыда.

Түшүмдө кээ күндөрү  
Тирилип келген болот.  
Ал жакта көргөндөрүн  
Айтып да берген болот.

Тириүүдөй элесине  
Тигилип, жыргап калам,  
Ойгонуп түшүнгөндө  
Орду жок... сыздап жарам,

Сагыныч колдон жулуп,  
Сактаган белектерим,  
Үйманым ыза болуп,  
Үйлагым келет менин.

Сезилет кайрылчудай.  
Себебин айтыш кыйын.  
Алданып жаткандырмын,  
Ал жактан кайтыш кыйын.

Күн чыккан танды кара,  
Күн баткан кечти кара,  
Айттайтур, азырынча,  
Айыксын эски жара.

### **ӨКСҮК**

Кыйрады кылым жаткан асыл калаан,  
Кыйланы тамшандырган кезегинде,  
Арабөк 58 жашың гана  
Адашат ай-жылдардын эсебинде.

Мунараң кулап түштү мунга батып,  
Муз тонду быркыранган тамдарына,  
Чындығың урап түштү чымга батып,  
Чыдабай бул турмуштун зардабына.

Алыстап арман толгон кыйырындан,  
Ай-жылдар аксай басып тегеренет.

Эх чиркин, эрме чөлдүн чыйырында  
Эл сынат, сен сынбашың керек эле.

Асманы Ай тутулуп карайганда  
Азаптуу бул жазмыштын элегинен  
Билинбей кетти жылып далай жандар,  
Бирок да сен кетпешиң керек эле.

Бутту эми, жайлую болсун жатканыңа  
Бүгүн жок, эртең сени табаар кылым.  
Бата бер бакыт каалап арттагыңа,  
Балдардын тилей жаткын амандыгын.

Жол тартып жообун таппас жер түбүндө,  
Жок болдуң жомок дүйнө жарыгы үчүн,  
Көп күтүп, көркө толгон мезгилинде  
Көл жээги айтып турараар сагынычын,  
Көл жээги сайрап турараар сагынычын.

### **ТААРЫНДЫМ ТАБИЙГАТТЫН ӨКТӨМҮНӨ**

Жаныңды жашоо сүйгөн кыркып атып,  
Жалбарган балдарыңды чыркыратып,  
Кылмышың бардан бетер аkmак өлүм,  
Кыйла saat кыйнап жатты кыркыратып.

Үмүттүн багын таштап соолубаган,  
Үзүлдүң таңга жетпей жоодураган.  
Калды эми кайран денең бир заматта  
Капкалуу шаар өндөнүп тоо кулаган.

Өмүрдүн бир жете албай көктөмүнө,  
Өксүдүк кыйноо тартып өткөнүңө.  
Таянган тирөөчүмдү тартып кеткен,  
Таарындым табийгаттын өктөмүнө.

Жаш кургап, жетим көздөр кайыланып,  
Жашоо зор! Жылат күндөр айга уланып.  
Бийиктен бир жылдыздын жарыгы өчсө,  
Билинбей кетет жазмыш кайра уланып.

Шам элең жалгыз, түндө күйүп турган,  
Шаар элең жандын баарын сүйүп турган.  
Тирелген байлык эмес, бир аз гана  
Тириүлүк бактын болчу үмүт кылган.

Аны да алды сенден аяп тагдыр,  
Арамза ажал басты каяктандыр,  
Куралган жомогундан өзүнди издең,  
Кулачын Ала-Арчага жаят жамгыр.

Таң нурун тириүлүктүн көрбөй кенен,  
Тагдырың дайрасы жок көлдөй белем.  
Мээримин сагынганда, медер таптай,  
Мен дале чоң турмушка көнбөй келем.

Жүрөктүн айтып буткүс казалында,  
Жүрөрсүң кыя албастан катарымда.  
Азыр мен алыс жолду беттеп барам,  
Ааламдын сен жетпеген сапарында.

## **САГЫНЧЫң УЧАТ САБАЛАП КӨКТӨН КАНАТЫН**

Мээримдүү жүзүң жашырып кеткен эртелеп,  
Мезгилдин көзү мелтирип турду металлдай.  
Кыялга баттық, «тирилип кайра келсе» деп,  
Кыялбай жаттық, жайындан алыс кеталбай.

Күн болчу пириң, көктөм жаз эле сүйгөнүң.  
Гүл койдук бүгүн томпойгон турпак четине.  
Түшүнбөй турдум калыстык качкан дүйнөнү.  
Түкүргүм келди жазмыштын арсыз бетине.

Жан элең шамдай, бийиктен күйгөн алышы.  
Жатасың жалгыз ааламдын аяз түнүндө.  
Үмүтүң үзбөй издедиң бекен жарыкты?  
Үшүдүң бекен муздаган жердин түбүндө?

Боз торгой болуп, тирүүлүк доошун сагынып,  
Болмушун сүйгөн угулат жандын арманы.  
Түгөнбейт мезгил, мыйзамы кайра жаңырып,  
Түгөнбейт Жарық, агарып аткан таңдагы.

Жер кезип кайтам, сапарга чыгып баш оогон,  
Жетимдей бөлмөң, көңүлдүн тырмайт жаратын.  
Санаасы тынбай, балдарың жүргөн жашоодон,  
Сагынчың учат, сабалап көктөн канатын.  
Сагынчың учат, сабалап көктөн канатын.

## **МАМАМДЫН АРБАГЫНА**

*(Көптөгөн замандаштарым сыйктуу эле, бала кездөн “мама” деп тилим көнүп калган. Ушинтип айтсам жаныма жакын сезилет. Кийин деле башкача айта албай койдум).*

Түндө, мама, түшүмө сен кирипсин.  
Түйшүгү жок күлүп-жайнап жүрүпсүң.  
Түркүн ойду кобурашып бир бастық.  
Түш экенин мен каяктан билипмин?

Мен өзүнө жакын басып ыкгадым,  
Мээрими көп тааныш жытың жыттадым.  
Кобурашып көп сөздөрдү сүйлөшүп,  
Колундан өөп, колтугуңдан чыкпадым.

... Ойгонгон соң кайра сага созулдум,  
Оо, кыйлада бул дүйнөгө кошулдум.  
Көргөн түштөн алыштагым келбестен  
Көлкө чейин жетимсиреп отурдум.

Өтүнөөрүм – аз да болсо келип тур,  
Өмүр бою бизден кабар билип тур.  
Саякаттап чогуу жүргөн кездерди  
Сагындыrbай түштөрүмө кирип тур.

Кучактап кой, бала кезди күсөтпөй.  
Кубаттап кой, кусалыгым күчөтпөй.  
Кайрылып тур, кабарынды билгизип,  
Кайра-кайра каңырыгым түтөтпөй.

Узак сөздү бүтпөй калган экенбиз...  
Учур жетсе бул дүйнөдөн кетээрбиз.  
Алыс жолдо сен экөөбүз бир басып  
Ал сөздөрдүн маанисине жетээрбиз.

Артта калган кылымдардын сөз башы,  
Азыркынын сагынычтуу көз жашы,  
Карааныңдан кагылайын Арбактар! -  
Кайрылбаган Улуу Жолдун көч башы...

Түбүн издеп, түндө көргөн түшүмдүн  
Түркүн ойдо куран окуп бүтүрдүм.  
Эзелкиси эмдигисин коштогон  
Эки дүйнөң бир эле экен. Түшүндүм.

Айткым келбей арман сөзүн жетимдин  
Арбагыңды караан тутуп жетилдим.  
Буулуп жүргөн бугум чыкса көзүмдөн  
Бу да болсо пенделигим. Кечиргин!